



**БУЙРУК
ПРИКАЗ**

12. январь 2022 г. № 09

Бишкек ш.

К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети жана Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Кыргыз мал чарба жана жайыт илим-изилдөө институтуна караштуу Д 06.20.621 диссертациялык кеңешти бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын ЖАКынын 2020-жылдын 30-октябрындагы № 34 буйругуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 2-сентябрында Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссия жөнүндө № 377 Жарлыгы менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссия жөнүндө» жобону, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 22-августундагы №578 токтому менен (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 30-июлундагы № 425, 2015-жылдын 30-июлундагы № 542, 2017-жылдын 28-февралындагы № 125, 2020-жылдын 9-мартындагы № 137 токтомдорунун редакцияларына ылайык) бекитилген Диссертациялык кеңеш жөнүндө жобону жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссиясынын президиумунун 2021-жылдын 30-декабрындагы № 291 токтомунун (№ 9д/с-4/27 протоколу) негизинде **буйрук кылам:**

К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети жана Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Кыргыз мал чарба жана жайыт илим-изилдөө институтуна караштуу Д 06.20.621 диссертациялык кеңешти бекитүү жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын ЖАКынын 2020-жылдын 30-октябрындагы № 34 буйругуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети жана Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Кыргыз мал чарба жана жайыт илим-изилдөө институтуна караштуу Д 06.20.621 диссертациялык кеңешинин курамынан 06.02.10 – жеке зоотехния, мал чарба азыктарын өндүрүүнүн технологиясы адистиги боюнча диссертациялык кеңештин орун басары а.-ч.и.д., проф. Турдубаев Таалайбек Жээнбекович Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссиясынын биоагрардык илимдер боюнча эксперттик кеңештин курамына киргизилгендигине байланыштуу диссертациялык кеңештин орун басарлыгынан бошотулсун жана курамынан чыгарылсын.

2. К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети жана Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Кыргыз мал чарба жана жайыт илим-изилдөө институтуна караштуу Д 06.20.621 диссертациялык кеңешинин курамына 06.02.10 – жеке зоотехния, мал чарба азыктарын өндүрүүнүн технологиясы (авторефераты боюнча) адистиги боюнча айыл чарба илимдеринин

доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертацияларды кароо укугу менен К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин М. Н. Лушихин атындагы мал чарба азыктарын өндүрүүнүн технологиясы кафедрасынын профессору а.-ч.и.д., проф. Абдыкеримов Асанбек Абдыкеримович киргизилсин.

3. К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети жана Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Кыргыз мал чарба жана жайыт илим-изилдоо институтуна караштуу Д 06.20.621 диссертациялык кеңешинин мүчөсү а.-ч.и.д., проф. Кыдырмаев Адашбек Кыдырмаевич диссертациялык кеңештин төрагасынын орун басары болуп дайындалсын.

Төрага



Б. К. Тыналиева



**БУЙРУК
ПРИКАЗ**

04-апрель 2022 ж. № 28

Бишкек ш.

К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети жана Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Кыргыз мал чарба жана жайыт илим-изилдөө институтуна караштуу Д 06.20.621 диссертациялык кеңешти бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын ЖАКынын 2020-жылдын 30-октябрындагы № 34 буйругуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 2-сентябрында Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссия жөнүндө ПЖ № 377 Жарлыгы менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссия жөнүндө» жобону, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 18-январында ПЖ № 12 Жарлыгы менен бекитилген Диссертациялык кеңеш жөнүндө жобону жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссиясынын президиумунун 2022-жылдын 31-мартындагы № 200 токтомунун (№ 3д/с-4/10 протоколу) негизинде **буйрук кылам:**

К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети жана Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Кыргыз мал чарба жана жайыт илим-изилдөө институтуна караштуу айыл чарба илимдери боюнча Д 06.20.621 диссертациялык кеңешти бекитүү жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын ЖАКынын 2020-жылдын 30-октябрындагы № 34 буйругуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети жана Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Кыргыз мал чарба жана жайыт илим-изилдөө институтуна караштуу Д 06.20.621 диссертациялык кеңешинин курамынан 06.02.07 – айыл чарба малдарын өстүрүү, асылдандыруу жана генетикасы адистиги боюнча диссертациялык кеңештин орун басары а.-ч.и.д., проф. Кыдырмаев Адашбек Кыдырмаевич мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу чыгарылсын.

2. 06.02.07 – айыл чарба малдарын өстүрүү, асылдандыруу жана генетикасы (авторефераты боюнча) адистиги боюнча айыл чарба илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертацияларды кароо укугу менен

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Биотехнология институтунун генетика жана биотехнология лабораториясынын башкы илимий кызматкери а.-ч.и.д., у.и.к. Луцихина Евгения Михайловна Д 06.20.621 диссертациялык кеңешинин курамына киргизилсин.

3. К. И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети жана Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Кыргыз мал чарба жана жайыт илим-изилдөө институтуна караштуу Д 06.20.621 диссертациялык кеңештин мүчөсү, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Кыргыз мал чарба жана жайыт илим-изилдөө институту, койлор жана эчкилерди өстүрүү жана асылдандыруу бөлүмүнүн улук илимий кызматкери а.-ч.и.д., проф. Альмеев Ирик Абдуллаевич диссертациялык кеңештин төрагасынын орун басары болуп дайындалсын.

Төрага



Б. К. Тыналиева